

МСФОго ылайык
ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
2025-жылдын 31-октябрына караштуу

АКТИВДЕР

Акча каражаттары
Улуттук банктагы эсептердеги акча каражаттары
Улуттук банктагы депозиттер
Банктардагы каражаттар
Кардарларга берилген кредиттер
Кардарлардын кредиттерине мүмкүн болуучу жоготууларга кам көрүү
Кардарларга берилген таза кредиттер
Амортизацияланган нарк боюнча өлчөнгөн инвестициялар
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер
Репө келишимдери
Башка банк мүлкү, таза
Башка активдер
Активдер, БАРДЫГЫ

Банктардын каражаттары
Кардарлардын эсептери
Башка карыздык каражаттар
Субординацияланган карыз
Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмелери
Башка милдеттенмелер
ЖАЛПЫ милдеттенмелер

Уставдык капитал
Банктын келечектеги керектөөлөрү үчүн камдар
Негизги каражаттарды кайра баалоо боюнча резервдер
Бөлүштүрүлбөгөн пайда
БАРДЫГЫ: капитал
БАРДЫГЫ: МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ

Улуттук банктын талаптарына ылайык кардарлардын кредиттерине мүмкүн болуучу жоготуулар үчүн резерв

Улуттук банктын талаптарына ылайык башка активдер боюнча камдар

Улуттук банктын талаптарына ылайык бөлүштүрүлбөгөн пайда

"О!Банк" ААК
Башкы бухгалтери

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
в соответствии с МСФО
на 31 октября 2025 года (включительно)

АКТИВЫ

Денежные средства
Денежные средства на счетах в НБКР
Депозиты в НБКР
Средства в банках
Ссуды предоставленные клиентам
Резерв на возможные потери по ссудам клиентов
Чистые ссуды , предоставленные клиентам
Инвестиции, оцениваемые по амортизированной стоимости
Основные средства и нематериальные активы
Соглашения по РЕПО сделке
Прочая собственность банка, нетто
Прочие активы
ИТОГО активы

Средства банков
Счета клиентов
Прочие заемные средства
Субординированный долг
Отложенные налоговые обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО обязательства

Уставный капитал
Резервы для будущих потребностей банка
Резервы по переоценке основных средств
Нераспределенная прибыль
ИТОГО: капитал

ВСЕГО: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

(1 108 128)	Резерв на возможные потери по ссудам клиентов согласно требованиям Национального банка
(60 613)	Резервы по остальным активам согласно требованиям НБКР
2 169 548	Нераспределенная прибыль согласно требованиям НБКР

Главный бухгалтер
ОАО "О!Банк"

Кадыркулова Н.А.

"О!Банк" ААК

**МСФОго ылайык ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
2025-жылдын 31-октябрына караштуу**

	(МИҢ.СОМ) 2025-ж. 31-октябры 31 октября 2025 г.	(ТЫС.СОМ) 2024-ж. 31-октябры 31 октября 2024 г.
Пайыздык кирешелер	3 123 558	1 379 230
Пайыздык чыгашалар	(1 413 470)	(605 142)
ССУДАЛАР БОЮНЧА МҮМКҮН БОЛУУЧУ ЖОГТУУЛАРГА КАРАТА РЕЗЕРВДИ КАЛЫБЫНА КЕЛТИРГЕНГЕ ЧЕЙИНКИ ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ/ЧЫГАША	1 710 089	774 088
Ссудалар боюнча мүмкүн болуучу жоготууларга резервди калыбына келтирүү (түзүү)	(733 639)	56 703
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕЛЕР/ЧЫГАШАЛАР	976 450	830 791
Комиссиялык кирешелер	753 815	353 048
Комиссиялык чыгашалар	(713 285)	(383 566)
Чет элдик валюта менен операциялар боюнча таза пайда	241 674	287 240
Башка операциялар боюнча баанын түшүшүнө карата резервди түзүү	2 472	(6 584)
Башка кирешелер	485 786	31 742
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС КИРЕШЕЛЕР	770 462	281 880
Операциялык чыгашалар	(1 641 889)	(995 635)
КИРЕШЕ САЛЫГЫНА ЧЕЙИНКИ ПАЙДА	105 023	117 036
Киреше салыгы боюнча чыгашалар	(5 154)	(14 814)
ТАЗА ПАЙДАЖОГТУУ	99 869	102 222

Бир акцияга пайда 42 43

Маалымат үчүн:
КРУБнын талаптарына ылайык таза пайда (77 855) 124 397

«О!Банк» ААК
Башкармалыгынын Төрагасы

"О!Банк" ААК
Башкы бухгалтери



ОАО "О!Банк"

**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ в соответствии с МСФО
на 31 октября 2025 года (включительно)**

Процентные доходы	Чистый ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД/РАСХОД ДО ВОЗМЕЩЕНИЯ (ФОРМИРОВАНИЯ) РЕЗЕРВА НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ
Процентные расходы	Возмещение (формирование) резерва на возможные потери по ссудам
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД/РАСХОД	ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД/РАСХОД
Комиссионные доходы	Комиссионные доходы
Комиссионные расходы	Комиссионные расходы
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	Формирование резервов под обесценение по прочим операциям
Прочие доходы	Прочие доходы
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
Операционные расходы	Операционные расходы
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
Расходы по налогу на прибыль	Расходы по налогу на прибыль
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК	ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК

Прибыль на одну акцию

Справочно:
Чистая прибыль согласно требованиям НБКР

Председатель Правления
ОАО "О!Банк"

Главный бухгалтер
ОАО "О!Банк"

**Экономикалык нормативдерди сактоо жөнүндө маалымат
2025-жылдын 31-октябрына караштуу**

**Сведения о соблюдении экономических нормативов
на 31 октября 2025 года (включительно)**

Наименование экономических нормативов и требований	Белгиленген нормативдин мааниси	Нормативдин чыныгы мааниси Фактическое значение норматива	Установленное значение норматива	Наименование экономических нормативов и требований
Банк менен байланышпаган бир зайымчыга карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.1)	20%дан ашык эмес	7.0%	не более 20%	Максимальный размер риска на одного заемщика, не связанного с банком (К 1.1)
Банк менен байланышкан бир зайымчыга карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К1.2)	20%дан ашык эмес	14.1%	не более 20%	Максимальный размер риска на одного заемщика, связанного с банком (К1.2)
Банк менен байланышпаган банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К1.3)	30%дан ашык эмес	5.6%	не более 30%	Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, не связанный с банком (К1.3)
Банктын аффилирленген жагы болуп саналган тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.4)	20%дан ашык эмес	0.0%	не более 20%	Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, являющийся аффилированным лицом банка (К 1.4)
Суммардык капиталдын адекваттуулук коэффициенти (К 2.1)	12%дан кем эмес	14.9%	не менее 12%	Коэффициент адекватности суммарного капитала (К 2.1)
Биринчи деңгээлдеги капиталдын адекваттуулук коэффициенти (К 2.2)	8%дан кем эмес	14.8%	не менее 8%	Коэффициент адекватности капитала Первого уровня (К 2.2)
Капиталдын адекваттуулук коэффициенти К2.3	6%дан кем эмес	14.1%	не менее 6%	Коэффициент адекватности капитала К2.3
Лeverаж (К 2.4)	6%дан кем эмес	9.5%	не менее 6%	Лeverаж (К 2.4)
Ликвиддүүлүктүн нормативи (К3.1)	45%дан кем эмес	101.2%	не менее 45%	Норматив ликвидности (К3.1)
Узун ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К 4.2)	20%дан ашык эмес	0.0%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций (К 4.2)
Кыска ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К 4.3)	20%дан ашык эмес	0.0%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых валютных позиций (К 4.3)
Банктын капиталынын кошумча запасы («капиталдын буфери» индекси)	18%дан кем эмес	16.1%	не менее 18%	Дополнительный запас капитала банка (индекс «буфер капитала»)
Баалуу металлдарда узун ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К4.5)	20%дан ашык эмес	колдонулбайт не применяется	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций в драгоценных металлах (К4.5)
Баалуу металлдарда кыска ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К4.6)	20%дан ашык эмес	колдонулбайт не применяется	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых валютных позиций в драгоценных металлах (К4.6)

«О!Банк» ААК
Башкармалыгынын Төрагасы

«О!Банк» ААК
Башкы бухгалтери

Чыныбаева А.Т.

Кадыркулова Н.А.

Председатель Правления
ОАО "О!Банк"

Главный бухгалтер
ОАО "О!Банк"